

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ЖОГОРКУ СОТУ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСТУК СОТУ

715600. Жалал-Абад шаары. Ленина көчөсү д. 119а  
Факс/тел.: 03722 2-49-52  
email jalal-abadobsud@list.ru  
P/c №1290292381510035  
Жалал-Абад КРБ-1  
ФАЖ коду 129029 АЛК «РСК Банк»  
ОКПО коду 21449997 ИНН 00501199510013



ВЕРХОВНЫЙ СУД  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
СУД

715600. г. Джалал-Абад. ул. Ленина д. 119а  
Факс/тел.: 03722 2-49-52  
email jalal-abadobsud@list.ru  
P/c №1290292381510035  
Жалал-Абад РОК-1  
Код МФО 129029 ОАО «РСК Банк»  
Код ОКПО 21449997 ИНН 00501199510013

06 10

2022-жыл. чыг. № 08-2765/22-185

Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Сотунун төрагасы  
З.К.Базарбековго

Жалал-Абад облустук сотунун дарегине Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмендин) Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү К.Токтобаеванын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1,2,3-пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен айыпталган Аvasбеков Марат Сабырбековичтин кылмыш-жаза иши боюнча кайрылуусу келип түшкөн.


Аталган кайрылуунун мазмунунда сот өндүрүшүнүн маселеси болгон жагдайлар камтылгандыгы апелляциялык тартипте кароого келип түшкөн М.С.Аvasбековтун кылмыш-жаза ишинин материалдарынан аныкталды.

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинин 4-бөлүгүндө Омбудсмен (Акыйкатчы) сот өндүрүшүнүн маселеси болуп калган тигил же бул даттануулар боюнча жагдайларды карабайт жана өз иш-аракетин баштагандан кийин таламдаш жак даттануусун же апелляциясын сотко же Жогорку соттун Конституциялык палатасына жөнөтсө иш-аракетин токтотот деп так көрсөтүлгөн.

Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмендин) Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү К.Токтобаеванын кайрылуусун Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун “сот кж” сайтынын “Процесстен тышкары кайрылуулар” бөлүмүнө жайгаштыруу үчүн жиберет.

Тиркеме: 1 баракта.

Төрага  
даярдаган Н.М.Кимсанов





720908 Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 11

г.о.р.д. Жалал-Абад ул. Эркиндик, 11

тел. (03722) 2-10-25 факс: (03722) 5-34-02 элек. почта: ombudsman.jalal-abad@mail.ru

65/481 от 21.09.22

**Жалал-Абад областтык сотунун  
жазык иштери жана административдик  
укук бузуу иштери боюнча  
соттук коллегиясына**

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атына Майлуу-Суу шаарынын тургуну Самиева Ырыскан кайрылып, уулу Авасбеков Марат Сабырбекович (Сабырбек уулу Доулбек). Ноокен райондук соту тарабынан 2022-жылдын 19-августундагы өкүмү менен Кыргыз Республикасынын ЖПК 138-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1.2.3 пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен күнөөлүү деп табылып, бул боюнча 9 жылга эркинен ажыратылганын билдирет. Бирок Ы.Самиева уулу айыпталган кылмыш иши боюнча сот отурумдарда болгон теринтирүүлөрдө анын кылмыш жасабагандыгы аныкталып, далилденип турса да бул жүйөлөр эске алынган эместигин, ошондой эле иш боюнча бир да күбө уулу Авасбеков Марат Сабырбековичке каршы корсотмө бербегенин кошумчалап, соттук чечими божомолдорго гана негизделгенин айтат.

Авасбеков Марат Сабырбековичтин (Сабырбек уулу Доулбектин) кылмыш иши боюнча тийиштүү материалдары менен таанышып, Ноокен райондук соту тарабынан 2022-жылдын 19-августундагы өкүмү менен Кыргыз Республикасынын ЖПК 138-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1.2.3 пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен айыпталган өкүм менен таанышып чыгып, М.Авасбековдун жактоочусу С.Камбаралиев менен жолугуп сүйлөшүп, М.Авасбековду күнөөлүү деп табуу боюнча кээ бир жагдайлар каралбай калгандыгын жактоочу С.Камбаралиев билдирген.

1. Соттук теринтирүүдө бир гана күбө З.Мирниязова суралганын жана ал дагы өлүк денени ким калтырып кеткенин корбөгөнүн айтып корсотмө берген. Андыктан, түздөн-түз М.Авасбековго каршы эч кандай корсотмө берилбегендиги, соттук теринтирүүлөрдө бул жүйөлөр эске алынбагандыгы.

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫК СОТУ  
КАБЫЛ АЛЫНДЫ  
21.09.22  
КИРИШ  
5629


2. Аталган кылмыш иши боюнча ички иштер органдары тарабынан жарыяланган издоо иш жүзүндө кабыл алынбаганын. М.Авазбеков издөөдө жүргөнүн билген эмес жана билген күндөн тартып мекенине өз ыктыяры менен келгендигин.

3. Ноокен райондук соту тарабынан 2022-жылдын 19-августундагы Кыргыз Республикасынын ЖПК 138-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1,2,3 пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен айыпталган өкүм божомолдорго таянып алынган. Иш боюнча соттук экспертиза, корутундулардын далилдердин жыйындысы бир гана божомол менен келтирип кеткендиги.

Ошондуктан Акыйкатчы институту жогорудагыларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57-бер. (Эч ким өзүнүн кунөөсүздүгүн далилдоого милдеттүү эмес. Кунөөлүүлүгүнө карата ар кандай кумон саноолор айыпталуучунун пайдасына чечмеленет). Эл аралык Адам укуктарынын Жалпы декларациясынын жана Жарандык жана саясий укуктар боюнча Эл аралык Пактынын нормаларын сактоону үндөйт.

Жогорудагы көрсөтүлгөндөрдү маалымат иретинде жиберибиз.

Ыйгарым укуктуу өкүл



К.Токтобаева

Иш: Н.Барукчуба